

РСК > БАНК 2009



РСК» БАНК 2009

Годовой отчет
Жылдык отчет
Annual Report



Уважаемые Дамы и Господа,

Подводя итоги деятельности ОАО «РСК Банк» за 2009 год можно с уверенностью отметить, что достижения в деятельности за отчетный период, являются результатом начатой 14 лет назад, реализации планомерной политики Банка по обеспечению устойчивого роста основных финансовых показателей. За отчетный период совокупные активы Банка составили 2 904 209 тыс. сом, чистая прибыль - 32 765 тыс. сом, рост собственного капитала составил 89,3%, также произошло существенное увеличение клиентской базы.

Оценивая итоги деятельности за 2009 год, необходимо отметить, что работа, направленная на максимально полное удовлетворение запросов всех категорий клиентов, с одной стороны, и совершенствование системы качественных и количественных результатов сотрудничества Банка с клиентами и партнерами, с другой, создала предпосылки для дальнейшего развития клиентской базы, расширения спектра банковских продуктов и установления индивидуальных тарифов.

Несмотря на косвенное влияние мирового финансового кризиса на экономическую ситуацию в Кыргызской Республике, Банк в 2009 году уверенно следовал курсом завоевания репутации стабильного, универсального и динамично развивающегося финансово-кредитного учреждения. В 2009 году Банк особое внимание уделял развитию комплекса услуг, ориентированного на крупных корпоративных клиентов, также юридических и физических лиц. Разветвленная филиальная сеть наряду с хорошо отлаженной, высокопроизводительной операционной системой Банка позволили существенно расширить возможности обслуживания всех категорий клиентов. Также Банк уделял особое внимание минимизации банковских потерь и регулированию рисков, поддержанию приемлемых соотношений прибыльности с показателями доходности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами. В целях обеспечения эффективного и устойчивого развития Банка, также расширения возможности предоставления необходимых ресурсов и повышения качества спектра банковских услуг был существенно увеличен уставный капитал Банка.

В результате предпринятых скоординированных мероприятий за отчетный год произошло укрепление позиций Банка на отечественном финансовом рынке, дальнейшее наращивание финансового потенциала, расширение клиентской базы за счет привлечения на обслуживание крупных клиентов различных форм собственности, развития операций по обслуживанию частных лиц, расширения спектра оказываемых банковских услуг.

Сотрудничество Банка в рамках межбанковского объединения ШОС, несомненно, повлияло на объемы привлекаемых инвестиций в Кыргызскую Республику со стороны государств, членов Шанхайской Организации Сотрудничества, что способствовало увеличению объема инвестиций и повышению финансовых возможностей для кредитования малого и среднего бизнеса в целях стимулирования экономики Кыргызской Республики.

Менеджмент и персонал обладают высоким профессионализмом, опытом и энергией для того, чтобы укрепить позиции ОАО «РСК Банк» на финансовом рынке как одного из ведущих и авторитетных банков страны.

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры ОАО «РСК Банк», примите нашу искреннюю признательность за сотрудничество. Мы уверены в том, что оно и в дальнейшем будет плодотворным и взаимовыгодным.

С искренним уважением,
пожеланиями успехов и процветания
Генеральный директор ОАО «РСК Банк»



Р.Ж. Акматбеков

ПОРТРЕТ ОАО «РСК БАНК»

По итогам 2009 года ОАО «РСК Банк» укрепил свои лидирующие позиции и является одним из надежных и динамично развивающихся банков на территории Кыргызской Республики. ОАО «РСК Банк» входит в тройку лидеров по размеру уставного капитала, является крупнейшим банком по размеру активов и депозитной базы.

Основанный в 1996 г. ОАО «РСК Банк» в настоящее время - современный универсальный Банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов и предоставляющий широкий спектр банковских услуг. ОАО «РСК» в 2007 г. была выдана универсальная банковская лицензия, позволяющая совершать банковские операции без каких либо ограничений. В 2008 году ОАО «РСК» получил Свидетельство о государственной перерегистрации нового Устава ОАО «РСК Банк» в Министерстве юстиции КР (в связи с переименованием Банка) и лицензии Национального банка Кыргызской Республики № 033 и №033/1 на проведение банковских операций в национальной валюте и в иностранной валюте с новым наименованием Банка.

С апреля 2003 года 100%-ным пакетом акций ОАО «РСК Банк» владеет Правительство Кыргызской республики. Уставный капитал Банка по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 844 018 тыс. сом.

ОАО «РСК Банк» является основным инвестором в государственные ценные бумаги, обеспечивая потребности государственного бюджета Кыргызской Республики. Доля портфеля ценных бумаг Банка составляет 26% от общего объема государственных ценных бумаг в обращении.

ОАО «РСК Банк» обладает разветвленной филиальной сетью, в нее входят 51 территориальных филиалов и 53 сберегательных и выездных касс во всех регионах Кыргызской Республики, включая самые отдаленные районы. Поставленные ОАО «РСК Банк» на 2009 год задачи по повышению общей эффективности деятельности филиалов требовали особого внимания их развитию. Работа в данном направлении проводилась практически по всем аспектам деятельности филиалов: улучшение материально-технического обеспечения, расширение их деятельности, повышение профессионального уровня специалистов. Финансовые результаты филиалов Банка в разрезе филиалов подтверждают укрепление положительных тенденций в развитии филиальной сети – по итогам 2009 г. повышение эффективности деятельности филиальной сети характеризуется повышением рентабельности филиалов.

С 2009 года ОАО «РСК Банк» является участником системы защиты депозитов Кыргызской Республики. ОАО «РСК Банк» единственный банк с кыргызским капиталом, получивший статус принципиального члена в Международной платежной системе Visa International.

ОАО «РСК Банк» является эмитентом собственных национальных пластиковых карточек «Алай-Кард», ориентированных на широкий круг клиентов. «Алай Кард» ведущая система безналичных банковских платежей в Кыргызской Республике, созданная с использованием Smart Card, количество эмитированных карт постоянно растет, что подтверждает ведущие позиции Банка на рынке пластиковых карт. С каждым годом на финансовом рынке система пластиковых карт «Алай Кард» приобретает все большую популярность среди населения, что свидетельствует о росте основных показателей. За 2009 год Банком эмитировано 10 677 пластиковых карт, число зарплатных проектов более 200 проектов, а количество эмитированных карт составило более 39 000 карточек. Всего за 2009 год в Кыргызской Республике посредством банковских карт проведено безналичных платежей на сумму 401 млн. сом, из них через ОАО «РСК Банк» 48,6%. Также по платежным картам проведено операций на сумму около 10 млрд. сом, из них 23% через систему пластиковых карт «Алай Кард». Для удовлетворения потребностей клиентов при обслуживании в системе пластиковых карт, ОАО «РСК Банк» постоянно наращивает инфраструктуру банкоматов и POS-терминалов, во всех регионах Кыргызской Республики, включая самые отдаленные районы.

ОАО «РСК Банк» активно реализует кредитную политику и предоставляет кредиты по следующим направлениям: финансово-кредитным учреждениям, лицензируемым и регулируемым Национальным банком Кыргызской Республики для дальнейшего финансирования проектов и рекредитования по более мелким суммам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств и приобретение основных средств, физическим лицам на потребительские цели. Возвратность кредитного портфеля ОАО «РСК Банк» составляет 96,7%. Доля классифицированных кредитов (с учетом собственности принятой на баланс) в кредитном портфеле ОАО «РСК Банк» составляет 8,6% (по банковской системе 9,2%). Доля классифицированных кредитов (с учетом собственности принятой на баланс) в совокупных активах 2,6% (по банковской системе 3,4%). Данные показатели свидетельствуют о качестве кредитного портфеля Банка.

БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Россия: ОАО «Альфа-Банк» РНКО «Платежный центр», Россия; АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), Россия; АКБ «Русславбанк», Россия. ЗАО «Райффайзенбанк», Россия;	Германия: Дойчебанк
США: Ситибанк Дойчебанк Траст Компани Америкас	Казахстан: ОАО «Народный Банк Казахстана» ОАО «Банк ЦентрКредит»
	Китай: Государственный Банк Развития Китая

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОАО «РСК Банк» стремится придерживаться самых высоких стандартов корпоративного управления и непрерывно работает над улучшениями в этой области в соответствии с мировой практикой.

Система корпоративного управления ОАО «РСК Банк» представляет собой многоуровневую структуру, каждый уровень которой отвечает за отдельные направления деятельности Банка. Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, система корпоративного управления ОАО «РСК Банк» обеспечивает защиту прав и интересов клиентов, инвесторов, общественности и всех заинтересованных в деятельности Банка лиц.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления с правом принятия решений по вопросам деятельности Банка, определенным законодательством Кыргызской Республики и Уставом ОАО «РСК Банк».

Совет директоров ОАО «РСК Банк»

Совет директоров избирается на Общем Собрании акционеров, является органом управления, определяющим стратегию развития Банка и отвечает за проводимую Банком политику. Совет директоров в своей деятельности руководствуется основными целями и интересами Банка.

Дирекция ОАО «РСК Банк»

Совет директоров избирает Дирекцию Банка - коллегиальный исполнительный орган осуществляющий руководство текущей деятельностью Банка. К компетенции Дирекции Банка относятся все вопросы, не составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Ревизионная комиссия ОАО «РСК Банк»

Ревизионная комиссия избирается на собрании акционеров и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

РЕКВИЗИТЫ БАНКА:

Открытое акционерное общество «РСК Банк»

Лицензия Национального Банка Кыргызской Республики от 25 июля 1996 года №033
Юридический -и почтовый адрес: 722010, г.Бишкек. пр.Молодой Гвардии, 38а
Корр.счет в Национальном Банке КР: 1010126049501012
БИК: 129001
ИНН: 02907199610193
УККН: 999

www.rsk.kg

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОАО «РСК БАНК»

Управление рисками в ОАО «РСК Банк» осуществляется в целях поддержания принимаемых на себя Банком рисков, возникающих в процессе деятельности на уровне определенном Банком в соответствии со стратегическими задачами, а также в целях недопущения возникновения рисков ситуаций или их ограничение и минимизация.

В управлении рисками ОАО «РСК Банк» стремится не только соответствовать требованиям банковского законодательства, но и следовать опыту ведущих мировых банков. Основной целью риск-менеджмента является снижение общей подверженности Банка рискам с целью повышения его надежности как безупречного института для клиентов, партнеров, акционеров и сотрудников.

В систему управления рисками Банка вовлечены: Совет Директоров, Комитет по аудиту, Комитет по управлению рисками, Дирекция Банка, Комитет управления активами и пассивами (КУАП), Кредитный комитет (КУ), Комитет по классификации активов (ККА), а также структурные подразделения и сотрудники Банка в процессе своей ежедневной деятельности.

Комитет по управлению рисками в течение 2009 г. осуществлял мероприятия для повышения эффективности деятельности ОАО «РСК Банк», оптимизации принимаемых решений, разработки и предоставления рекомендаций по вопросам обеспечения контроля за деятельностью Дирекции ОАО «РСК Банк» в вопросах управления рисками, которые принимает на себя Банк. Комитет обеспечивал фактическое участие членов Совета Директоров Банка в осуществлении контроля и установлении их персональной осведомленности в отношении деятельности Банка в области банковских рисков.

ОАО «РСК Банк» для обеспечения действенной и эффективной системы управления рисками разработаны соответствующие нормативные документы и определены принципы управления в отношении каждого из видов риска. Таким образом, управление рисками в ОАО «РСК Банк» осуществляется всесторонне и одновременно на всех уровнях управления.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «РСК БАНК» В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Противодействие финансированию терроризма и легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём является одной из серьезных проблем, находящихся в центре внимания международного сообщества. ОАО «РСК Банк» предпринимает комплекс необходимых мероприятий, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

ОАО «РСК Банк» осуществляет проверку деятельности Клиентов на предмет наличия критериев и признаков, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, установленных законодательством Кыргызской Республики.

В целях противодействия финансированию терроризма и легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём в Банке реализуется комплекс мер, обязательным условием которых является полное соблюдение Банком и клиентами Банка требований законодательства Кыргызской Республики. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (экстремизма) в ОАО «РСК Банк» установлена программное обеспечение для автоматической проверки клиентов и их контрагентов на их наличие в «черных списках», проверка осуществляется во всех структурных подразделениях Банка при осуществлении операции.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «РСК БАНК» В 2009 ГОДУ

Лидирующие позиции ОАО «РСК Банк» и эффективность работы подтверждают финансовые результаты деятельности в 2009 году - существенное увеличение клиентской базы, размер прибыли, также динамичный рост активов и депозитной базы Банка. Данные показатели свидетельствуют, что прошедший отчетный год для ОАО «РСК Банк» стал успешным периодом дальнейшего развития и реализации основных задач, поставленных на 2009 год.

Так на конец 2009 года Банк располагает активами, равными более 2 904, млн. сом, депозитной базой в размере 1 400 млн. сом и собственным капиталом в размере 877 млн. сом.

Динамика структуры активов и обязательств ОАО «РСК Банк» в 2009 году отражала проведение политики диверсификации источников привлечения ресурсов и направлений их размещения с целью снижения возможных рисков и поддерживалась в соответствии с требованиями высокой надежности и ликвидности.

Структура портфеля доходных активов формировалась в соответствии с конъюнктурой финансового рынка. Значительный объем привлеченных средств, как и в предыдущие годы, размещался в государственные ценные бумаги, как наиболее оптимальный для Банка источник доходности и безрисковости, также в отчетном году Банк осуществлял выдачу кредитов юридическим и физическим лицам.

На 01.01.10 г. пассивы Банка составили 2 904 млн. сом, в структуре пассивов произошли изменения, связанные с существенным увеличением уставного капитала Банка. Увеличение ресурсов состоялось за счет притока депозитов частных клиентов, что подтверждает рост доверия со стороны клиентов.

Значительно расширилась клиентская база Банка за 2009 год, как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, т.е. за отчетный период увеличилась на 22,1% и по состоянию на 01.01.10 г. составила около 144 тыс. клиентов.

Совокупные доходы Банка за 2009 год составили 580 млн. сом. Основной целью Банка при управлении активами в отчетном периоде являлось максимально эффективное использование имеющихся ресурсов, инвестиционные решения были направлены на увеличение доходной базы активов и соответственно процентных доходов.

Поддержание оптимального объема и структуры депозитной базы, стимулирование сберегательной и инвестиционной активности клиентов путем предоставления качественных услуг, позволило обеспечить Банку в отчетном периоде увеличение объемов продаж банковских операционных услуг и рост показателей операционной деятельности.

Учитывая взаимосвязь между привлечением клиентов и увеличением объема предоставляемых услуг влияющих на рост, как доходов, так и расходов связанных с обслуживанием клиентов Банка, увеличение расходов оправдано ростом доходов и всех показателей, характеризующих эффективную работу Банка за отчетный период.

В 2009 году Банк предоставлял услуги по системам денежных переводов без открытия банковского счета «Золотая Корона», «Быстрая Почта», «Money Gram», «Юнистрим», «Migom», «Western Union», «Лидер» и «Кыргыз Трансфер». Кроме того, клиенты Банка при наличии банковского счета могут перечислить денежные средства в любую точку мира посредством Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей «SWIFT». В течение 2009 года также были внедрены международные системы денежных переводов без открытия счета «Western Union» и «Лидер».

Таким образом, Банк, заняв прочную позицию на данном сегменте рынка банковских услуг, намерен продолжать активную работу на финансовом рынке, предлагая населению широкий спектр услуг по международным системам денежных переводов по доступным тарифам.

В результате эффективной работы по привлечению доходов и оптимизации расходов прибыль Банка за 2009 год составила более 32 млн. сом.

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД,
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА**

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

	Примечание	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Процентные доходы	5	362,725	240,666
Процентные расходы	5	(85,937)	(51,164)
Чистый процентный доход до (формирования) восстановления резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты		276,788	189,502
Формирование/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6	(29,778)	(33,650)
Чистый процентный доход		247,010	155,852
Чистый доход от операций с иностранной валютой	7	25,204	30,045
Комиссионные доходы	8	181,767	222,391
Комиссионные расходы	8	(11,503)	(15,894)
Формирование/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	6	(1,330)	(239)
Прочие доходы	9	10,507	3,779
Чистые непроцентные доходы		204,645	240,082
Операционные доходы		451,655	352,773
Операционные расходы	10	(407,148)	(352,773)
Прибыль до налогообложения		44,507	43,161
Расход по налогу на прибыль	11	(11,742)	(4,980)
Чистая прибыль за год		32,765	38,181
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за период		32,765	38,181

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться во всех филиалах и сберкассах
ОАО "РСК Банк", а также в головном офисе по адресу: г. Бишкек, бул. М. Гвардии, 38а

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА**

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

Активы:	Примечание	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
<i>Денежные средства и средства в Национальном Банке КР</i> 12		461,665	506,021
<i>Средства в банках</i>	13	185,795	333,789
<i>Торговые ценные бумаги</i>		20	20
<i>Кредиты и средства, предоставленные клиентам</i>	6,14	822,218	795,572
<i>Внеоборотные активы, предназначенные для продажи</i>	15	3,477	-
<i>Инвестиционные ценные бумаги</i>	16	1,085,521	978,204
<i>Основные средства и нематериальные активы</i>	17	285,367	207,692
<i>Прочие активы</i>	18	60,146	48,452
Итого активы		2,904,209	2,869,750
Обязательства:			
<i>Кредиты и средства банков и финансово-кредитных учреждений</i>	19	478,308	235,860
<i>Средства клиентов</i>	20	1,393,103	2,056,150
<i>Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток</i>	21	237	5,888
<i>Краткосрочное обязательство по налогу на прибыль</i>		375	439
<i>Отсроченное обязательство по налогу на прибыль</i>	11	13,250	6,257
<i>Кредиты Министерства финансов Кыргызской республики</i>		22	3,744 2,998
<i>Прочие обязательства</i>	23	138,409	98,960
Итого обязательства		2,027,426	2,406,552
Собственные средства:			
<i>Акционерный капитал</i>	24	844,018	425,018
<i>Нераспределенная прибыль</i>		32,765	38,180
Итого собственных средств		876,783	463,198
Итого обязательства и собственные средства		2,904,209	2,869,750

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться во всех филиалах и сберкассах ОАО "РСК Банк", а также в головном офисе по адресу: г. Бишкек, бул. М. Гвардии, 38а

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА**

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

	2009 год	2008 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налога на прибыль	44,507	43,160
Корректировки:		
Убытки от обесценения кредитов	29,778	33,650
Убытки от обесценения прочих активов	1,330	239
Процентный доход по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	(122,989)	(80,820)
Износ и амортизация	25,204	16,700
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	9	67
Нереализованный доход/убыток от переоценки иностранной валюты	1,255	(340)
Чистое изменение в начислениях	7,719	(38)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов	(13,187)	12,618
Изменение операционных активов и пассивов:		
Увеличение/уменьшение операционных активов:		
Счетаostro	(23,121)	18,369
Кредиты клиентам	(73,145)	(601,101)
Прочие активы	(26,834)	43,490
Увеличение/уменьшение операционных пассивов:		
Средства банков	95,411	115,458
Средства клиентов	(641,509)	1,149,060
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	156,414	34,365
Прочие пассивы	43,024	(20,303)
Приток/отток денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	(482,948)	751,956
Налог на прибыль, уплаченный	(4,813)	(2,314)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	(487,761)	749,642
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(98,663)	(83,300)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	180	89
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1,447,294)	(2,005,006)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	1,459,304	1,478,295
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(86,473)	(609,922)



	▲ 2009 год	▲ 2008 год
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дивиденды уплаченные	(19,180)	(8,798)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	400,000	300,000
Кредиты Министерства финансов Кыргызской Республики	1,108	431
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности	381,928	291,633
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1,459	(156)
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(190,846)	431,197
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	808,362	377,165
В том числе: Денежные средства и счета в НБКР	506,021	352,581
Средства в банках стран ОЭСР	302,341	24,584
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	617,516	808,362
В том числе: Денежные средства и счета в НБКР	461,666	506,021
Средства в банках стран ОЭСР	155,850	302,341

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего собственный капитал
Остаток на 1 января 2008года	116,220	17,596	133,816

Изменения в составе собственных средств акционеров за год, закончившийся 31 декабря 2008 года:

Выпуск обыкновенных акций	308,798	(8,798)	300,000
Совокупный доход, признанный за год, закончившийся 31 декабря 2008 года		38,180	38,180
Объявленные дивиденды		(8,798)	(8,798)
Остаток на 31 декабря 2008 года	425,018	38,180	463,198

Изменения в составе собственных средств акционеров за год, закончившийся 31 декабря 2009 года:

Выпуск обыкновенных акций	419,000	(19,000)	400,000
Совокупный доход, признанный за год, закончившийся 31 декабря 2009 года		32,765	32,765
Объявленные дивиденды		(19,180)	(19,180)
Остаток на 31 декабря 2009 года	844,018	32,765	876,783



Акматбеков Р.Ж.
Генеральный директор

Бабкина В.Г.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

МАРКА АУДИТ

ОсОО «МАРКА АУДИТ БИШКЕК»
Лицензия № 0018 (ГК) от 06 сентября 2004 года
Регистрационное свидетельство № 4850-3301-000
Министерства Юстиции Кыргызской Республики
от 8 ноября 2007года

Кыргызская Республика, г.Бишкек
ул. Профессора Зимы, 38,
тел./факс: +996 (312) 32-05-75

Кутателадзе Л.Г. Директор
Сертификат №0036 от 11 марта 2008 года

Кобрицева Н.Н., Аудитор
Сертификат №00047 от 12 июня 2004 года

10 марта 2010 года

ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «РСК Банк» («Банк»), включающей отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении на 31 декабря 2009 г., отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний за год, завершившийся на эту дату.

Ответственность руководства Банка за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и справедливое представление этой финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности несет руководство Банка. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики и обоснованность расчетных оценок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение по этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Банка, аудитор должен изучить внутренний контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности Банка. Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовые отчеты отражают достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2009 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, истекший на указанную дату в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Поясняющий параграф

Не внося оговорки в наше мнение, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Примечании 2 к прилагаемой финансовой отчетности. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Кыргызской Республики подвержено различным интерпретациям и изменениям, которые происходят достаточно часто. В процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности руководство должно интерпретировать и применять существующие нормы законодательства к операциям с третьими сторонами и к собственной деятельности. Как указано в Примечании 11 Банк применил принцип расчета налоговой базы основных средств в целях отражения в финансовой отчетности отложенного налогового обязательства тот же принцип, что используется для расчета налоговой стоимости группы основных средств, подлежащих амортизации в целях налогового учета. Применяемое суждение повлияло на расчет временных разниц и, соответственно, отсроченного налогового обязательства.

РСК» БАНК 2009

Годовой отчет
Жылдык отчет
Annual Report



Урматтуу Айымдар жана Мырзалар,

«РСК Банк» ААК 2009-жылдын иш-аракеттеринин жыйынтыктарын чыгаруу менен ушул отчеттук мезгилдеги өзүнүн иш-аракеттериндеги жетишкендиктери, бул негизги финансылык көрсөткүчтөрдүн туруктуу өсүшүн камсыз кылуу боюнча Банктын пландуу саясатын иштетүү боюнча мындан 14 жыл мурда башталган иш-аракеттердин жыйынтыгы болуп санала тургандыгын ишенимдүү түрдө айтып кетсек болот. Отчеттук мезгил үчүн Банктын кошулган активдери 2 904 209 миң сомду түздү, таза киреше - 32 765 миң сомду, жеке капиталдын өсүшү 89,3% түздү, ошондой эле орчундуу түрдө кардардык базанын жогорулашы жүрдү.

2009-жылдын иш-аракеттеринин жыйынтыктарын баалоо менен кардарлардын бардык категорияларынын суроо-талаптарын максималдуу толук канааттандырууга багытталган иштер, бир жагы, жана экинчи жактан, кардарлар жана өнөктөштөр менен Банктын кызматташуусунун сапаттык жана санариптик жыйынтыктарынын системасынын жетилтилиши, кардардык базанын андан ары өнүгүшү, банктык продуктылардын тармагын кеңейтүү жана жеке тарифтерди түзүү үчүн алдын ала шарттарды түзгөндүгүн белгилей кетүү керек.

Кыргыз Республикасынын экономикалык абалына дүйнөлүк финансылык кризистин кыйыр тийгизген таасирине карабастан, 2009-жылы Банк, туруктуулук, универсалдуулук жана динамикалуу өнүгүп келе жаткан финансылык-кредиттик мекеменин кадыр-баркын жеңүү багытында ишенимдүү иш алып барды. Банк 2009-жылы ири корпоративдүү кардарларга, ошондой эле юридикалык жана жеке жактарга карай багытталган тейлөө кызматтар комплексин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурду. Банктын жакшы жолго коюлган жайылган филиалдык тору менен катар, жогорку өндүрүмдүү операциялык системасы кардарлардын бардык категорияларын тейлөө мүмкүнчүлүгүн орчундуу түрдө кеңейтүүгө мүмкүндүк берди. Ошондой эле, банктык жоготууларды минималдаштырууга жана тобокелдиктерди жөнгө салууга, активдерди жана пассивдерди башкаруу процессинде кирешелүүлүк жана ликвиддүүлүктүн көрсөткүчтөрү менен кирешелүүлүктүн жөндүү биримдигин колдоого Банк өзгөчө көңүл бөлдү. Банктын натыйжалуу жана туруктуу өсүшүн камсыз кылуу, ошондой эле керектүү ресурстарды берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана банктык тейлөө кызматтар тармагынын сапатын жогорулатуу максатында Банктын уставдык капиталы орчундуу түрдө жогорулатылган.

Отчеттук жыл үчүн алдын ала кабыл алынган координацияланган иш-чаралардын натыйжасында, финансылык потенциалдын андан ары өсүшү, ар кандай жеке менчиктик формалары менен ири кардарларды тейлөөгө тартуунун эсебинен кардардык базанын кеңейтилиши, жеке адамдарды тейлөө боюнча операциялардын өнүктүрүлүшү, көрсөтүлө турган банктык тейлөө кызматтар тармагынын кеңейтилиши менен Банктын позициясы мекенибиздин финансылык рыногунда бекемделди.

ШОС банктар аралык бирикмесинин чегинде Банктын кызматташуусу, Шанхай Уюмдарынын Кызматташуусунун мүчөлөрү, мамлекеттери тарабынан Кыргыз Республикасына тартыла турган инвестициялардын көлөмүнө таасирин тийгизди, бул Кыргыз Республикасынын экономикасын стимулдаштыруу максатында кичи жана орто бизнести насыялоо үчүн инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшүнө жана финансылык мүмкүнчүлүктөрдүн жогорулашына көмөктөштү. Финансылык рынокто өлкөнүн алдыңкы жана кадыр-барктуу банктарынын бири катары «РСК Банк» ААКнын позициясын бекемдөө үчүн анын менеджменти жана персоналы жогорку профессионалдуу, тажрыйбалуу жана күчтүү.

Урматтуу «РСК Банк» ААКнын акционерлери, кардарлары жана өнөктөштөрү, биздин кызматташууга чын ниеттен болгон каалообузду кабыл алыңыздар. Биздин кызматташуулар мындан ары да жемиштүү жана өз ара пайдалуу боло тургандыгына Биз дайыма ишеничтебиз.

Терең урматтоо,
ийгиликтерди жана гүлдөп өсүүнү каалоо менен,
«РСК Банк» ААКнын Башкы директору



Р.Ж. Акматбеков

«РСК БАНК» ААКнын ПОРТРЕТИ

2009-жылдын жыйынтыктары боюнча «РСК Банк» ААК өзүнүн лидердик позициясын бекемдеди жана Кыргыз Республикасынын аймагында ишенимдүү жана динамикалуу өнүгүп келе жаткан банктардын бири болуп саналат. «РСК Банк» ААК уставдык капиталынын өлчөмү боюнча алдыңкы лидерлердин үчөөнүн бири, активдердин өлчөмү жана депозиттик базасы боюнча ири банктардын бири болуп саналат.

1996-жылы негизделген «РСК Банк» ААК азыркы учурда – кардарлардын ар кандай топторунун керектөөлөрүн канааттандырган жана банктык тейлөө кызматтарынын кеңири тармагын көрсөтө турган учурдун талабына жооп берген универсалдуу банк. 2007-жылы «РСК Банк» ААКга банктык операцияларды эч кандай чектөөсүз жүргүзүүгө мүмкүндүк бере турган универсалдуу банктын лицензиясы берилген. 2008-жылы «РСК» ААК, КР юстиция Министрлигинде «РСК Банк» ААКнын жаңы Уставын (Банктын аталышынын алмаштырылгандыгына байланыштуу) мамлекеттик кайра каттоо тууралуу Күбөлүгүн жана Банктын жаңы аталышы менен улуттук валютада жана чет элдик валютада банктык операцияларды жүргүзүүгө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын № 033- жана №033/1-лицензиясы алынган.

2003-жылдын апрель айынан тартып «РСК Банк» ААКнын акциялар пакетинин 100% Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ээлик кылып келет. Банктын Уставдык капиталы 01.01.2010-ж. карата абалы боюнча 844 018 миң сомду түзөт.

«РСК Банк» ААК, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин керектөөлөрүн камсыз кылуу менен мамлекеттик баалуу кагаздарга карата негизги инвестор болуп саналат. Банктын баалуу кагаздарынын портфелинин үлүшү, айлантуудагы мамлекеттик баалуу кагаздардын жалпы көлөмүнүн 26% түзөт.

«РСК Банк» ААК жайылган филиалдар торуна ээ, ага 51 аймактык филиалдар жана Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында, анын ичине эң алыскы райондордогу 53 сактык жана көчмө кассалары да кирет. Филиалдардын иш-аракеттеринин жалпы натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча «РСК Банк» ААК тарабынан 2009-жылга карата коюлган маселелери алардын өнүгүшү үчүн өзгөчө көңүл бурууну талап кылган. Ошол багыттагы иштер, филиалдардын иш-аракеттеринин дээрлик бардык аспектилерин боюнча: материалдык-техникалык жактан камсыздандырууларды жакшыртуу, алардын иш-аракеттерин кеңейтүү, кызматкерлердин профессионалдуулук деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-аракеттер жүргүзүлдү. Филиалдарга бөлүштүргөндөгү финансылык жыйынтыктар, филиалдык торду өнүктүрүүдө оң тенденциялардын бекемделгендигин тастыктайт – 2009-жылдын жыйынтыктары боюнча филиалдык тордун иш-аракеттеринин натыйжалуулугунуну жогорулашы, филиалдардын рентабелдүүлүгүнүн жогорулашы менен мүнөздөлөт.

«РСК Банк» ААК 2009-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын депозиттерин коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат.

«РСК Банк» ААК, Visa International Эл аралык төлөм системасына принципалдуу мүчөсүнүн статусун алган, кыргыз капиталы менен болгон жалгыз банк.

«РСК Банк» ААКнын иш-аракеттери кардарлардын кеңири чөйрөсүнө багытталган, «Алай Кард» жеке улуттук пластикалык карточкалардын эмитенти болуп саналат. Smart Card ды пайдалануу менен түзүлгөн эмитирленген карталардын саны туруктуу түрдө өсүүдө, Кыргыз Республикасында «Алай Кард» накталай эмес банктык төлөмдөрдүн алдыңкы системасы, бул, пластикалык карталар рыногунда Банктын алдыңкы позициясын тастыктап турат. «Алай Кард» пластикалык карталар системасы финансылык рынокто жылдан жылга калктын арасында улам көбүрөөк белгилүү болуп келүүдө, аны негизги көрсөткүчтөр күбөлөндүрүп турат. 2009-жыл үчүн Банк тарабынан 10 677 пластикалык карталар эмитирленди, эмгек акылык долбоорлору 200 долбоордон ашык, ал эми эмитирленген карточкалардын саны 39 000 карточкаларды түздү. 2009-жыл үчүн Кыргыз Республикасында банктык карталар аркылуу накталай эмес төлөмдөр 401 млн. сом суммага, алардын ичинен «РСК Банк» ААК аркылуу 48,6% жүргүзүлдү. Ошондой эле төлөм карталары боюнча 10 млрд. сомго жакын суммадагы операциялары, алардын ичинен 23% «Алай Кард» пластикалык карталар системасы аркылуу жүргүзүлдү. «РСК Банк» ААК пластикалык карталар системасында тейлөө учурунда кардарлардын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында, анын ичинде эң алыскы райондордо, банкоматтар жана POS-терминалдар инфраструктурасын туруктуу түрдө көбөйтүп келет.

«РСК Банк» ААК насыялык саясатты активдүү иштетип жатат жана төмөнкү багыттар боюнча насыя берип келет: андан ары финансылуу долборлоо жана майда суммалар боюнча рекредиттөө үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы тарабынан лицензиялана жана жөнгө салына турган финансылык-кредиттик мекемелерге, бизнести өнүктүрүүгө карата юридикалык жактарга жана жеке адамдарга, айлантуу каражаттарын толуктоого жана негизги каражаттарды сатып алууга, керектөө максаттарына карата жеке адамдарга насыяларды берүүдө. «РСК Банк» ААКнын насыялык портфелинин кайтарымуулугу 96,7% түзөт. «РСК Банк» ААКнын насыялык портфелинде (баланска кабыл алынган жеке менчикти эсепке алуу менен) классификацияланган насыялардын үлүшү 8,6% (банктык система боюнча 9,2%) түзөт. Кошулган активдердеги (баланска кабыл алынган жеке менчикти эсепке алуу менен) классификацияланган насыялардын үлүшү 2,6% (банктык система боюнча 3,4%) түзөт. Бул көрсөткүчтөр Банктын насыялык портфелинин сапаты тууралуу күбөлөндүрүп турат.

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТТЕР:

Россия: ОАО «Альфа-Банк» РНКО «Платежный центр» АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) АКБ «Русславбанк» ЗАО «Райффайзенбанк»	Германия: Дойчебанк
АКШ: Ситибанк Дойчебанк Траст Компани Америкас	Казахстан: ОАО «Народный Банк Казахстана» ОАО «Банк ЦентрКредит»
	Кытай: Кытай Мамлекеттик Өнүгүү Банкы

КОРПОРАТИВДҮҮ БАШКАРУУ

«РСК Банк» ААК корпоративдүү башкаруунун эң жогорку стандарттарына таянууга умтулат жана дүйнөлүк тажрыйбаларга ылайык ушул тармакты жакшыртуунун үстүндө иштеп келет.

«РСК Банк» ААКнын корпоративдүү башкаруу Системасы, анын ар бир баскычы Банктын иш-аракеттеринин айрым өзүнчө багыттары үчүн жооп бере турган көп баскычтуу структура болуп эсептелет. Акционерлердин укуктарын жана кызыкчылыктарын артыкчылык менен сөзсүз түрдө колдонуу менен катар, «РСК Банк» ААКнын корпоративдүү башкаруу системасы кардарлардын, инвесторлордун, коомчулуктун жана Банктын иш-аракеттерине кызыккан бардык адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылат.

Акционерлердин Жалпы Жыйыны

Акционерлердин Жалпы Жыйыны, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана «РСК Банк» ААКнын Уставы тарабынан аныкталган, Банктын иш-аракеттеринин маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу укугу менен жогорку башкаруу органы болуп саналат.

«РСК Банк» ААКнын Директорлор Кеңеши

«РСК Банк» ААКнын Директорлор Кеңеши Акционерлердин Жалпы Жыйынында шайланат, Банктын өнүгүшүнүн стратегиясын аныктай турган орган болуп саналат жана Банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясатка жооп берет. Директорлор Кеңеши өзүнүн иш-аракеттеринде Банктын негизги максаттарын жана кызыкчылыктарын жетекчиликке алат.

«РСК Банк» ААКнын Дирекциясы

Банктын Дирекциясын Директорлор Кеңеши шайлайт – Банктын Дирекциясы Банктын күндөлүк иш-аракеттерине жетекчилик жүргүзө турган коллегиялдык аткаруучу орган. Банктын Дирекциясынын компетенциясына, жалгыз эле Банктын компетенциясына кирген гана маселелер эмес, ага бардык маселелер кирет.

«РСК Банк» ААКнын Ревизиялык комиссиясы

Ревизиялык комиссия акционерлердин жыйынында шайланат жана Банктын финансылык-чарбалык иш-аракеттерине көзөмөлдүк жүргүзөт.

РЕКВИЗИТТЕРИ:

«РСК Банк» Ачык акционердик коому

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы 1996-ж. 25-июлу №033- Лицензиясы
Юридикалык жана почталык дареги: 722010, Бишкек ш., Жаш Гвардия пр., 38а
КР Улуттук Банкындагы корр.счет: 1010126049501012
БИК:129001
ИНН:02907199610193
УККН:999

www.rsk.kg

«РСК БАНК» ААКда ТОБОКЕЛДИКТЕРДИ БАШКАРУУ

«РСК Банк» ААКда тобокелдиктерди башкаруу, стратегиялык маселелерге ылайык Банк тарабынан аныкталган деңгээлде иш-аракеттердин процессинде жарала турган, Банк тарабынан өзүнө кабыл алына турган тобокелдиктерди колдоо максатында, ошондой эле тобокелдик абалдардын жаралышын болтурбоо же аларды чектөө жана минималдаштыруу максатында жүргүзүлөт.

«РСК Банк» ААК тобокелдиктерди башкарууда, аларды банктык мыйзамдардын талаптарына гана туура келтирүүгө умтулбастан, дүйнөлүк алдыңкы банктардын тажрыйбасын колдонууга да умтулат. Риск-менеджменттин негизги максаты кардарлар, өнөктөштөр, акционерлер жана кызматкерлер үчүн кынтыксыз институт катары анын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу максатында Банктын жалпы тобокелдиктерге карата дуушар болушун төмөндөтүү болуп саналат.

Банктын тобокелдиктерин башкаруу системасына: Директорлор Кеңеши, Аудит боюнча Комитети, Тобокелдиктерди башкаруу Комитети, Банктын Дирекциясы, Активдерди жана пассивдерди башкаруу комитети (КУАП), Кредиттик комитети (КУ), Активдерди классификациялоо Комитети (ККА), ошондой эле өздөрүнүн күндөлүк иш-аракеттеринин процессинде Банктын структуралык бөлүмдөрү жана кызматкерлери ишке тартылган.

Тобокелдиктерди башкаруу Комитети 2009-жылдын ичинде «РСК Банк» ААКнын иш-аракеттеринин натыйжалуулугун жогорулатуу, Банк өзүнө алган тобокелдиктерди башкаруу маселелеринде «РСК Банк» ААКнын Дирекциясынын иш-аракеттерин көзөмөлдөөнү камсыз кылууну иштеп чыгуу жана көрсөтмөлөрдү берүү маселелери боюнча кабыл алына турган чечимдерди оптималдаштыруу үчүн иш-чараларды жүргүздү. Комитет, Банктык тобокелдиктер тармагында Банктын иш-аракеттерине карата көзөмөлдүк жүргүзүүдө жана алардын персоналдык билимдүүлүгүн бекитүүдө, Банктын Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн факт боюнча катышуусун камсыз кылды.

Тобокелдиктерди башкаруу системасынын иштиктүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу үчүн «РСК Банк» ААК тарабынан тийиштүү нормативдик документтер иштелип чыкты жана тобокелдиктердин ар бир түрүнө карата башкаруу принциптери аныкталды. Ошентип, «РСК Банк» ААКда тобокелдиктерди башкаруу, ар тараптуу жана башкаруунун бардык деңгээлдеринде бир убакта жүргүзүлөт.

ТЕРРОРИЗМДИ ФИНАНСЫЛООГО КАРШЫ ЖАНА КЫЛМЫШ ЖОЛУ МЕНЕН АЛЫНГАН КИРЕШЕЛЕРДИ ЛЕГАЛДАШТЫРУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ИШТЕТҮҮ МАКСАТЫНДА «РСК БАНК» ААКНЫН ИШ-АРАКЕТТЕРИ

Терроризмди финансылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (отмыванию) карата каршы иш-аракеттер, эл аралык коомчулуктун көңүлүнүн борбрунда турган орчундуу проблемалардын бири болуп саналат. «РСК Банк» ААК мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерге каршы (отмыванию), терроризмди финансылоо боюнча ички көзөмөлдөө системасын уюштурууга багытталган керектүү иш-аракеттердин комплексин алдын ала кабыл алат.

«РСК Банк» ААК, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан бекитилген, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (отмывание) жүргүзүү мүмкүндүгү тууралуу күбөлөндүрө турган критериялардын болушуна жана белгилерине карата Кардарлардын иш-аракеттерине текшерүү жүргүзөт.

Терроризмди финансылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (отмыванию) карата каршы иш-аракеттерди жүргүзүү максатында Банкта, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптары Банк тарабынан жана Банктын кардарлары тарабынан толук колдоно турган милдеттүү шарты менен иш-чаралар комплекси иштетилип жатат. Терроризмди финансылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (отмыванию) карата каршы иш-аракеттерди жүргүзүү максатында, кардарларды жана алардын контрагенттеринин «кара тизмеде» бар экендигин автоматтык түрдө текшерүү үчүн «РСК Банк» ААКда программалык камсыздандыруу коюлган, Банктын бардык структуралык бөлүмдөрүндө операцияларды жүргүзүү учурунда текшерүү жүргүзүлөт.

«РСК БАНК» ААКНЫН 2009-ЖЫЛДАГЫ НЕГИЗГИ ФИНАНСЫЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

2009-жылдагы иш-аракеттердин финансылык жыйынтыктары – кардардык базанын орчундуу түрдө өсүшү, кирешенин өлчөмү, ошондой эле Банктын активдеринин жана депозиттик базасынын динамикалуу өсүшү – «РСК Банк» ААКнын лидердик позицияларын жана иштеринин натыйжалуулугун тастыктап турат. Бул көрсөткүчтөр, өткөн отчеттук жылы «РСК Банк» ААК үчүн анын андан ары өнүгүшүнүн жана 2009-жылга коюлган негизги маселелерди иштетүүнүн ийгиликтүү мезгили болуп калгандыгын күбөлөндүрүп турат.

2009-жылдын аягында Банктын 2 904, млн. сомго барабар активдери, 1 400 млн. сом өлчөмүндө депозиттик базасы жана 877 млн. сом өлчөмүндө жеке менчик капиталы бар.

2009-жылы «РСК Банк» ААКнын активдеринин жана милдеттенмелеринин структурасынын динамикасы ресурстарды тартуу булактарын диверсификациялоо саясатын жүргүзүү жана мүмкүн боло турган тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында аларды жайгаштыруу багыттарын чагылдырган жана жогорку ишенимдүүлүк жана ликвиддүүлүктүн талаптарына ылайык колдоого алынган.

Кирешелик активдердин портфелинин структурасы, финансылык рыноктун конъюнктурасына ылайык түзүлгөн. Өткөн жылдардагыдай эле, тартылган каражаттардын орчундуу көлөмү Банк үчүн өтө оптималдуу кирешелик булак жана тобокелдиксиз деп саналган мамлекеттик баалуу кагаздарга жайгаштырылган, ошондой эле, отчеттук жылы Банк юридикалык жана жеке жактарга насыяларды берип келди.

01.01.10-ж. абалына карата Банктын пассивдери 2 904 млн. сомду түздү, Банктын уставдык капиталынын орчундуу жогорулашына байланыштуу пассивдердин структурасында өзгөрүүлөр жүрдү. Ресурстардын жогорулашы, жеке кардарлардын депозиттеринин агымынын эсебинен болду, бул, кардарлар тарабынан Банкка болгон ишенимдин жогорулашын тастыктайт.

2009-жыл үчүн корпоративдик жана ошондой эле, чекене бизнесте да Банктын кардардык базасы орчундуу кеңейди, б.а. отчеттук мезгил үчүн 22,1% көбөйдү жана 01.01.10-ж. абалына карата 144 миңге жакын кардарды түздү.

2009-жыл үчүн Банктын кошулган кирешелери 580 млн. сомду түздү. Отчеттук мезгилде активдерди башкаруу учурундагы Банктын негизги максаты, болгон ресурстарды максималдуу натыйжалуу пайдалануу болду, инвестициялык чечимдер, активдердин кирешелик базасынын, ага жараша проценттик кирешелердин жогорулашына багытталды.

Сапаттуу тейлөө кызматтарын көрсөтүү жолу менен депозиттик базанын оптималдуу көлөмүн жана структурасын, кардарлардын аманаттык жана инвестициялык активдүүлүгүн стимулдаштырууну колдоо, Банкка отчеттук мезгилде банктык операциялык тейлөө кызматтарын сатуунун көлөмүн жана операциялык иш-аракеттердин көрсөткүчтөрүнүн өсүшүн жогорулатууну камсыздандырууга мүмкүндүк берди.

Кардарларды тартуу менен алардын өсүшүнө карата, кирешеге карата, ошондой эле Банктын кардарларын тейлөөгө байланышкан чыгашасына карата дагы таасирин тийгизүүчү көрсөтүлө турган тейлөө кызматтарынын көлөмүнүн жогорулашынын ортосундагы өзара байланышын эске алуу менен отчеттук мезгил үчүн Банктын натыйжалуу ишин мүнөздөгөн кирешелердин жана бардык көрсөткүчтөрдүн өсүшү аркылуу чыгашалардын жогорулашы акталды.

2009-жылы Банк, банктык эсеп ачпастан, «Золотая Корона», «Быстрая Почта», «Money Gram», «Юнистрим», «Migom», «Western Union», «Лидер» жана «Кыргыз Трансфер» акча которуу системалары боюнча тейлөө кызматтарын көрсөткөн. Андан тышкары, банктык эсептери бар болсо, Банктын кардарлары маалымат берүүнүн Эл аралык банктар аралык системасынын жана «SWIFT» төлөмдөрүн жүргүзүүнүн жардамы менен дүйнөнүн каалаган жерине акча каражаттарын которо алышат. Ошондой эле, 2009-жылдын ичинде, банктык эсеп ачпастан, акча которуулардын «Western Union» жана «Лидер» эл аралык системалары ишке киргизилген. Ошентип, Банк, банктык тейлөө кызматтар рыногунун ушул тармагында бекем позицияны ээлөө менен жеңил тарифтери менен акча которуулардын эл аралык системалары боюнча тейлөө кызматтарынын кеңири тармагын калкка сунуш кылуу менен финансылык рынокто активдүү ишти улантууга ниет кылып келет.

Кирешелерди тартуу жана чыгашаларды оптималдаштыруу боюнча натыйжалуу иштердин жыйынтыгында 2009-жыл үчүн Банктын кирешеси 32 миллиондон ашык сомду түздү.

**ЖЫЙЫНТЫК (СОВОКУПНЫЙ) КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТУ
2009-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНДА АЯКТАГАН ЖЫЛ ҮЧҮН**

(Таблицаларда берилген суммалар кыргыз миң сому менен)

	Эскертүү	2009 ж.	2008 ж.
Пайыздык кирешелер	5	362,725	240,666
Пайыздык чыгашалар	5	(85,937)	(51,164)
Активдер б-ча эсептеле турган пайыздардын, активдерин баасынын түшүшүнө резервдерди калыбына келтирүүгө түзүүгө чейинки таза пайыздык киреше		276,788	189,502
Активдер б-ча эсептеле турган пайыздардын, активдерин баасынын түшүшүнө резервди түзүү/ калыбына келтирүү	6	(29,778)	(33,650)
Таза пайыздык киреше		247,010	155,852
Чет элдик валюта менен операциялардан түшкөн таза киреше	7	25,204	30,045
Комиссиялык кирешелер	8	181,767	222,391
Комиссиялык чыгашалар	8	(11,503)	(15,894)
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервдерди түзүү/ калыбына келтирүү	6	(1,330)	(239)
Башка кирешелер	9	10,507	3,779
Таза пайыздык эмес кирешелер		204,645	240,082
Операциялык кирешелер		451,655	352,773
Операциялык чыгашалар	10	(407,148)	(352,773)
Салык салынганга чейинки киреше		44,507	43,161
Кирешеге карата салык б-ча чыгаша	11	(11,742)	(4,980)
Бир жыл үчүн таза киреше		32,765	38,181
Башка кошулган киреше		-	-
Мезгил үчүн жыйынтык киреше, бардыгы		32,765	38,181

Финансылык отчеттуулукка карата Эскертүү, ушул финансылык отчеттуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТУ
2009-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНА КАРАТА АБАЛЫ БОЮНЧА
 (Таблицаларда берилген суммалар кыргыз миң сому менен)

	Эскертүү	2009-ж. 31- декабрына карата	2008-ж. 31- декабрына карата
Активдер:			
Акча каражаттар жана КР Улуттук Банкындагы каражаттар	12	461,665	506,021
Банктагы каражаттар	13	185,795	333,789
Соодалык баалуу кагаздар		20	20
Кардарларга берилген насыялар жана каражаттар	6,14	822,218	795,572
Сатууга дайындалган, айлантуудан тышкаркы активдер	15	3,477	-
Инвестициялык баалуу кагаздар	16	1,085,521	978,204
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	17	285,367	207,692
Башка активдер	18	60,146	48,452
Активдер, бардыгы		2,904,209	2,869,750
Милдеттенмелер:			
Банктардын жана финансылык-кредиттик мекемелердин насыялары жана каражаттары	19	478,308	235,860
Кардарлардын каражаттары	20	1,393,103	2,056,150
Киреше жана чыгаша аркылуу калыс наркы боюнча баалана турган финансылык милдеттенмелер	21	237	5,888
Кирешеге карата салык боюнча кыска мөөнөттүк милдеттенме		375	439
Кирешеге карата салык боюнча мөөнөтү узартылган милдеттенме	11	13,250	6,257
Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин насыялары	22	3,744	2,998
Башка милдеттенмелер	23	138,409	98,960
Итого обязательства		2,027,426	2,406,552
Жеке каражаттар:			
Акционердик капитал	24	844,018	425,018
Бөлүштүрүлбөгөн киреше		32,765	38,180
Жеке каражаттар, бардыгы		876,783	463,198
Милдеттенмелер жана жеке каражаттар, бардыгы		2,904,209	2,869,750

**АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТУ
2009-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНДА АЯКТАГАН ЖЫЛ ҮЧҮН**

(Таблицаларда берилген суммалар кыргыз миң сому менен)

	2009 ж.	2008 ж.
Операциялык иш-аракеттерден түшкөн акча каражаттардын кыймылы:		
Кирешеге карата салыкка чейинки киреше	44,507	43,160
Корректировкалар:		
Насыялардын баасынын түшүшүнөн чыгашалар	29,778	33,650
Башка активдердин баасынын түшүшүнөн чыгашалар	1,330	239
Төлөөгө чейинки кармала турган баалуу кагаздар боюнча пайыздык киреше	(122,989)	(80,820)
Эскирүү жана амортизация	25,204	16,700
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин чыгышынан киреше	9	67
Чет элдик валютаны кайра баалоодон иштетилбеген киреше/чыгаша	1,255	(340)
Эсептөөлөрдөгү таза өзгөрүш	7,719	(38)
Операциялык активдердин жана пассивдердин өзгөрүшүнө чейинки операциялык иш-аракеттерден түшкөн акча каражаттардын кыймылы	(13,187)	12,618
Операциялык активдердин жана пассивдердин өзгөрүшү:		
Операциялык активдердин жогорулашы/төмөндөшү:		
Ностро эсептери	(23,121)	18,369
Кардарларга насыялар	(73,145)	(601,101)
Башка активдер	(26,834)	43,490
Операциялык пассивдердин жогорулашы/төмөндөшү:		
Банктардын каражаттары	95,411	115,458
Кардарлардын каражаттары	(641,509)	1,149,060
РЕПО макулдашуулары боюнча сатылган баалуу кагаздар	156,414	34,365
Башка пассивдер	43,024	(20,303)
Кирешеге карата салыкка чейинки операциялык иш-аракеттерден акча каражаттардын келип түшүшү/чыгышы	(482,948)	751,956
Кирешеге карата салык, төлөнгөнү	(4,813)	(2,314)
Операциялык иш-аракеттерден акча каражаттардын таза келип түшүшү/чыгышы	(487,761)	749,642
Инвестициялык иш-аракеттерден акча каражаттардын кыймылы:		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(98,663)	(83,300)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуудан выручка	180	89
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	(1,447,294)	(2,005,006)
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатуудан жана төлөөдөн келип түшүүлөр	1,459,304	1,478,295
Инвестициялык иш-аракеттерден акча каражаттардын таза келип түшүшү/чыгышы	(86,473)	(609,922)

	▲ 2009 ж.	▲ 2008 ж.
Финансылык иш-аракеттерден акча каражаттардын кыймылы:		
Төлөнгөн дивиденддер	(19,180)	(8,798)
Жеке жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал	400,000	300,000
Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин насыялары	1,108	431
Финансылык иш-аракеттерден акча каражаттардын таза келип түшүшү/чыгышы	381,928	291,633
Акча каражаттарга жана алардын эквиваленттерине алмашуу курсунун өзгөрүшүнүн тийгизген таасири	1,459	(156)
Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүшү/(азайышы)	(190,846)	431,197
Мезгилдин башталышына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	808,362	377,165
Анын ичинде: Акча каражаттар жана КРУБдагы эсептер	506,021	352,581
ОЭСР өлкөлөрүнүн банктарындагы каражаттар	302,341	24,584
Мезгил аяктагандагы акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	617,516	808,362
Анын ичинде: Акча каражаттар жана КРУБдагы эсептер	461,666	506,021
ОЭСР өлкөлөрүнүн банктарындагы каражаттар	155,850	302,341

КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ТУУРАЛУУ ОТЧЕТУ
2009-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНДА АЯКТАГАН ЖЫЛ ҮЧҮН
 (Таблицаларда берилген суммалар кыргыз миң сому менен)

	Акционердик капитал	Бөлүштүрүлбөгөн киреше	Жеке капитал, бардыгы
<i>2008-жылдын 1-январына карата калдык</i>	116,220	17,596	133,816

2008-жылдын 31-декабры менен бүткөн жыл үчүн акционерлердин жеке каражаттарынын тутумундагы өзгөрүүлөр:

<i>Кадимки акциялардын чыгарылышы</i>	308,798	(8,798)	300,000
<i>2008-жылдын 31-декабры менен бүткөн жыл үчүн таанылган жыйынтык (совокупный) киреше</i>		38,180	38,180
<i>Жарыяланган дивиденддер</i>		(8,798)	(8,798)
<i>2008-жылдын 31-декабрына карата калдык</i>	425,018	38,180	463,198

2009-жылдын 31-декабры менен бүткөн жыл үчүн акционерлердин жеке каражаттарынын тутумундагы өзгөрүүлөр:

<i>Кадимки акциялардын чыгарылышы</i>	419,000	(19,000)	400,000
<i>2009-жылдын 31-декабры менен бүткөн жыл үчүн таанылган жыйынтык (совокупный) киреше</i>		32,765	32,765
<i>Жарыяланган дивиденддер</i>		(19,180)	(19,180)
<i>2009-жылдын 31-декабрына карата калдык</i>	844,018	32,765	876,783



Акматбеков Р.Ж.
Башкы директор

Бабкина В.Г.
Башкы бухгалтер

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРУНУН ОТЧЕТУ

МАРКА АУДИТ

«МАРКА АУДИТ БИШКЕК» ЖЧК
№ 0018- Лицензиясы(ГК) 2004-жылдын 6- сентябры
Катталган күбөлүгү: №4850-3301-000
Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлиги
2007-жылдын 8- ноябры

КыргызРеспубликасы,Бишкек ш.
Профессор Зима көч., 38,
тел./факс: +996 (312) 32-05-75

Кутателадзе Л.Г. Директор
Сертификаты №0036 2008-жылдын 11- марты

Кобрицева Н.Н., Аудитор
Сертификаты №00047 2004-жылдын 12- июну

2010-жылдын 10-марты

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТУУЛУК ТУУРАЛУУ ОТЧЕТУ

Биз, «РСК Банк» Ачык Акционердик Коомунун («Банк») 2009-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалы боюнча кошулган кирешелер тууралуу отчетун, финансылык абалы тууралуу отчетун, акча каражаттардын кыймылы тууралуу отчетун, капиталдагы өзгөрүүлөр тууралуу отчетун, ошондой эле эсепке алуу саясатынын орчундуу элементтерин кыска баяндоо жана ушул датага карата аяктаган жыл үчүн башка түшүндүрүү эскертүүлөрү тиркеле турган ушул финансылык отчеттуулукка аудит жүргүздүк.

Финансылык отчеттуулук ичин Банктын жетекчилигинин жоопкерчилиги

Ушул финансылык отчетторду даярдоо жана алардын калыс берилиши жана алар Финансылык Отчеттуулуктун Эл аралык Стандарттарына туура келиши үчүн Банктын жетекчилиги жоопкерчиликте болот. Бул жоопкерчилик өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: көз боёмочулук же ката кетируүдөн пайда болгон орчундуу бурмалоолорду камтыбаган, финансылык отчеттуулукту даярдоого жана калыстык менен берүүгө байланышкан, ички көзөмөлдөөнү иштеп чыгууну, ишке киргизүүнү жана колдоону; жана тийиштүү эсепке алуу саясатын колдонуунун жана эсептешүүлөрдүн баалоолорун негиздүү пайдаланууну камтыйт.

Аудитордун жоопкерчилиги

Биздин жоопкерчилик, биз тараптан жүргүзүлгөн аудиттин негизинде ушул финансылык отчеттуулук боюнча биздин ой-пикирибизди билдирүүдөн турат. Биз бул аудитти Аудиттин Эл аралык Стандарттарына ылайык жүргүздүк. Бул стандарттар, бизди этикалык талаптарды аткарууга, ошондой эле ушул финансылык отчеттуулук орчундуу бурмалоолорду камтыбагандыгына карата акылман ишенимди камсыз кылуу үчүн ушул аудитти пландоо жана жүргүзүүгө милдеттендирет.

Аудит, финансылык отчеттуулукка карата маалыматтардын суммаларын жана аларды ачуу боюнча аудитордук далилдерди алуу үчүн процедураларды аткарууларды камтыйт. Тандалып алынган процедуралар, аудитордун ой-пикирине, анын ичинде көз боёмочулук же каталардын кесепетинен пайда болгон ушул финансылык отчеттуулуктагы орчундуу бурмалоолордун тобокелдигин баалоолорго жараша болот. Ушундай тобокелдиктерди баалоо учурундагы кырдаалдарга жараша аудитордук процедураларды иштеп чыгуу максатында, бирок Банктын ички көзөмөлдөөсүнүн натыйжалуулугу тууралуу оюн билдирүү максатында эмес, аудитор Банктын финансылык отчеттуулугун даярдоого жана калыс берүүсүнө байланышкан анын ички көзөмөлдөөсүн изилдеши керек. Аудит, ошондой эле, колдонулуп жаткан эсепке алуу саясатын жана жетекчилик тарабынан жасалган эсептөөлөрдүн баалоолорунун негиздүүлүгүнүн мүнөзүнүн туура баалоосун, ошондой эле жалпы берилген финансылык отчеттуулукту баалоону камтыйт.

Биз тараптан алынган аудитордук далилдер, биздин аудитордук ой-пикирибизди билдирүү үчүн негиз берүүгө карата жетиштүү жана жөндүү болуп саналат деп эсептейбиз.

Ой-пикир

Биздин оюбуз боюнча, финансылык отчеттуулуктар, Финансылык Отчеттуулуктун Эл аралык Стандарттарына ылайык көрсөтүлгөн датага карата бүткөн жыл үчүн анын финансылык-чарбалык иш-аракеттеринин жана акча каражаттардын кыймылынын натыйжалары, 2009-жылдын 31-декабрына карата абалы боюнча Банктын финансылык абалынын бардык орчундуу аспектилерин ишенимдүү чагылдырат.

Түшүндүрүү параграфы

Биздин ой-пикирибизге карата эскертмелерди киргизбестен, финансылык отчеттуулукка тиркеле турган 2-эскертмеде баяндалган маалыматка көңүлүңөрдү бурабыз. Кыргыз Республикасынын салыктык, валюталык жана бажылык мыйзамдары тез-тез эле ар кандай интерпретацияларга жана өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат. Кадимки эле чарбалык иш-аракеттерди жүргүзүү процессинде жетекчилик үчүнчү тараптар менен болгон операцияларга карата жана жеке иш-аракеттерине карата мыйзамдардын пайдалануудагы нормаларын интерпретировать этүүгө жана колдонууга тийиш.

11-Эскертмеде көрсөтүлгөндөй, салыктык эсепке алуу максатында амортизациялоого жаткан негизги каражаттар тобунун салыктык наркын эсептөө учурунда пайдаланыла турган принципти, Банк ошол эле кийинкиге калтырылган салыктык милдеттенмени финансылык отчеттуулукта чагылдыруу максатында негизги каражаттардын салыктык базасын эсептөө принцибин пайдаланды. Пайдаланыла турган ой-пикир убактылуу айырмаларды эсептөөгө, жана ага жараша, кийинкиге калтырылган салыктык милдеттенмени эсептөөгө таасирин тийгизди.

RSK › **ВАНК**2009

Годовой отчет
Жылдык отчет
Annual Report



Dear Ladies and Gentlemen,

Looking at results of activities of the OJSC RSK Bank of 2009, we can tell in the firm believe that achievements of the reporting year have been results of the systematic policy realization by the Bank which was first introduced 14 years ago aimed to ensure the stable growth of financial activities. Within the reporting period, the aggregate assets of the Bank made 2,904,209 thousand Kyrgyz Som (KGS); the net income – 32,765 thousand KGS; growth of equity made 89.3%; the clients base has also materially grown.

When assessing results of activities of 2009, it should be noted that the work aimed at maximum satisfaction of needs of all categories of clients on one hand, and improvement of the qualitative and quantitative results of the Bank's cooperation with clients and partners on the other hand, created preconditions for further development of the clients base, expansion of the range of banking products, and setting of individual tariffs.

Despite of indirect impact of the world financial crisis on the economic situation of the Kyrgyz Republic (KR) in 2009 the Bank faced the future with confidence in acquiring the reputation of a stable, universal, dynamically developing financial and credit institution. In 2009, the Bank paid special attention to development of services oriented at the large corporate clients, legal entities, and individuals. The wide branch network along with the well-developed highly productive operational system of the Bank allowed us significantly expand opportunities of service provision to all categories of clients. The Bank also paid attention to minimization of losses and risk management, maintaining of acceptable ratios of yield and liquidity in its assets and liabilities management process. In order to ensure an effective and sustainable development, possibility of necessary resources provision, and improvement of the quality of services the Bank materially increased its authorized capital.

As a result of well-coordinated measures in the reporting year the Bank strengthened its positions at the domestic financial market, increased its financial potential, enlarged its client's base due to attraction of large clients of various forms of ownership, developed services for individual clients, and expanded the range of banking services.

The Bank's cooperation in the framework of the interbank union of Shanghai Organization of Cooperation (SHOC) with no doubt influenced the volume of investment attracted to the KR from countries members of SHOC which promoted to increase of investments and financial opportunities in lending to small and medium businesses with a goal of stimulation of the KR economy.

Managers and staff of the Bank are professional employees possessing good experience and energy for enhancing the position of the OJSC RSK at the financial market as one of the leading banks of the high reputation in the country.

Dear shareholders, clients, and partners of the OJS RSK Bank, the Bank avails itself of the opportunity to express our sincere high appreciation of cooperation. We believe that it will continue to be fruitful and mutually beneficial in future.

Sincerely wishing you success and welfare,
Chief Executive Officer
OJSC RSK Bank



R. Akmatbekov

THE PORTRAIT OF THE OJSC RSK BANK

By results of 2009, the OJSC RSK Bank (the “Bank”) enhanced its leading position and has become one of the reliable and dynamically developing banks in the KR. The Bank is one of the three leading banks by the size of its authorized capital and is the largest one by the size of its assets and deposits.

The Bank was established in 1996. Today it is a modern universal bank which is capable to meet needs of various groups of clients and provide the wide range of banking services. In 2007, the Bank got the comprehensive banking license allowing it to perform banking operations without limitations. In 2008, the Bank got the Certificate of the state re-registration of the new Charter of the OJSC RSK of the Ministry of Justice of the KR (in connection with the new name of the Bank), and the licenses No.033 and No.033/1 of the National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) for banking operations in the national currency and foreign currencies.

The KR Government is the 100%-owner of the OJSC RSK Bank’s stock. The authorized capital of the Bank as of January 1, 2010 was 844,018 thousand KGS.

The Bank is the main investor in state securities ensuring the KR state budget needs. The share of the Bank’s securities portfolio in the total volume of issued state securities is 26%.

The Bank has a wide branch network including 51 branches and 53 savings and field cash offices in all the KR regions including remote areas. For 2009, the Bank had the goal of improvement of the general efficiency of its branches’ activities which required special attention to the branches’ development. To achieve the goal, the Bank worked to improve material support of the branches, expand their activities, and improve professional qualification of staff. Financial results of the Bank by branches confirmed the strengthened positive tendencies in the branch network development: according to results of 2009, the improved efficiency of the branches was characterized by their increased profitability.

In 2009, the Bank became a member of the deposit protection system of the KR.

The Bank is the only bank with the Kyrgyz capital having the status of a principal member of the international payment system “Visa International”.

The Bank is the issuer of its own national plastic cards “Alay Card” oriented at the wide circle of clients. Alay Card is the leading system of non-cash banking payments in the KR which is based on the Smart Card system. The number of issued cards has been permanently growing which is the evidence of the Bank’s leading position at the market of plastic cards. Every year the plastic Alay Cards become more popular at the financial market. In 2009, the Bank issued 10,677 plastic cards and had over 200 salary projects; there were total 39,000 issued cards. In 2009, over 401 million KGS were paid via the banking cards in the KR including 48.6% via the OJSC RSK Bank. The total amount of operations made via payment cards made about 10 billion KGS including 23% via the Alay Card plastic cards system. With a goal of meeting clients’ needs in the plastic card services, the Bank has been expanding the infrastructure of cash machines and POS-terminals in all KR regions including remote areas.

The Bank has been actively implementing the credit policy and provided loans to financial and credit institutions licensed by the NBKR for further financing of projects and smaller size lending to legal entities and individuals for business development, replenishment of the working capital, purchase of fixed assets, and to individuals for consumer purpose. The Bank’s loan portfolio repayment rate is 96.7%. The share of classified loans (with account of property recorded in the balance sheet) in the Bank’s loan portfolio is 8.6% (in the banking system it is 9.2%). The share of classified loans (with account of property recorded in the balance sheet) in the aggregate assets is 2.6% (in the banking system it is 3.4%). These data are the evidence of the good quality of the Bank’s loan portfolio.

Correspondent Banks:

Russia: OJSC "Alfa Bank" RNKO "Platezhniy Center" CJSC "Promsvyazbank" CJSC "Rusky Slaviansky Bank" CJSC "Raiffeisen"	Germany: Deutsche Bank
USA: City Bank Deutsche Bank Trust Company Americas	Kazakhstan: OJSC "Halyk Bank Kazakhstan" OJSC "Bank Center Credit"
	China: State Bank of Development of China

CORPORATE MANAGEMENT

The Bank strives to maintain the high standards of corporate management and has been permanently working to improve it in compliance with the world practice.

The corporate management system of the Bank is a multilevel structure each level of which is responsible for separate trend of activities of the Bank. The system ensures rights and interests of shareholders as the priority as well as protection of rights and interests of clients, investors, public, and all other concerned parties.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is the highest management body of the Bank which is entitled to make decisions on issues of activities of the Bank in compliance with the KR legislation and the Charter of the OJSC RSK Bank.

Board of Directors of the OJSC RSK Bank

The Board of Directors (BOD) is elected at the General Meeting of Shareholders. It is the body which determines the Bank's development strategy and is responsible for the Bank's policies. BOD is guided by general goals and interests of the Bank.

Executive Management of the bank

BOD elects Executive Managers of the Bank which represent a team executive body responsible for daily management of activities of the Bank. The competence of Executive Management includes all issues that are not the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders and BOD of the Bank.

Revision Commission of the OJSC RSK Bank

The Revision Commission is elected at the General Meeting of Shareholders and performs control over financial and economic activities of the Bank.

BANK PROPERTIES:

The Open Joint Stock Company RSK Bank
License No.033 of the National Bank of the Kyrgyz Republic
Legal and mail address: 38a, Molodaya Gvardiya Boulevard, Bishkek, Kyrgyzstan
Correspondent account with NBKR: 1010126049501012
BIC: 129001
Tax ID: 02907199610193
Code of state Tax Inspectorate:: 999

www.rsk.kg

RISK MANAGEMENT AT THE OJSC RSK BANK

The risk management at the Bank is performed with a goal of maintaining the acceptable by the Bank risks arising in the process of activities at the level defined by the Bank in concurrence with its strategic objectives and not to allow risk situations or to limit and minimize risks.

In its risk management the Bank strives not only to comply with the banking legislation but also follows experience of leading world banks. The main goal of the risk management is reduction of the general risk exposure of the Bank with a goal of improvement its reliability as a perfect institute for clients, partners, shareholders, and employees.

The following bodies and persons are involved in the risk management system: BOD, Audit Committee, Risk Management Committee, Executive Managers, Assets and Liabilities Management Committee, Credit Committee, Assets Classification Committee, other structural divisions and employees of the Bank in their daily operations.

The Risk Management Committee in 2009 performed actions to improve efficiency of the Bank's activities, optimization of decisions, design and presentation of recommendations on issues of control over Executive Managers activities regarding the risk management of the Bank. The Committee ensured factual participation and information of the BOD members on control over the Bank's risks related with its activities.

To ensure the effective and operative risk management system corresponding regulative documents were designed and management principles were defined for each type of risks. Therefore, the risk management at the Bank has been performed comprehensively and simultaneously at all levels of management.

ACTIONS OF THE OJSC RSK BANK TO PREVENT FINANCING OF TERRORISM AND MONEY LAUNDERING

Counteraction to financing of terrorism and legalization of income gained by criminal means stays one of the serious problems in the focus of attention of the international community. The Bank takes all necessary measures aimed at organization of the internal system of control to prevent money laundering and financing of terrorism.

The Bank performs checking of clients' activities based on criteria and signs of evidence of possible money laundering in compliance with the KR legislation.

In order to counteract to financing of terrorism and money laundering, the Bank implements series of measures the mandatory condition of which is the entire compliance of the Bank and its clients with the KR legislation requirements. For the purpose of prevention of money laundering and financing of terrorism the Bank installed the software for automatic checking of clients and counteragents against the so-called "black lists". Such checking has been performed at all structural divisions of the Bank where transactions have been made.

2009 FINANCIAL RESULTS OF THE OJSC RSK BANK

The Bank's leading position and efficiency are supported by results of its activities in 2009: significant growth of the clients' base, income size, dynamic growth of assets and deposits of the Bank. These results are the evidence that the reporting period was a successful period for the Bank in its further development and implementation of objectives set for 2009.

As of the end of 2009, the Bank had over 2,904 million KGS of assets, the deposit base of 1,400 million KGS, and equity in the amount of 877 million KGS.

The assets and liabilities structure dynamics of the Bank in 2009 demonstrated implementation of the policy of resource attraction diversification and allocation of them for the purpose of reduction of possible risks. It was maintained in compliance with high reliability and liquidity requirements.

The structure of the earning assets portfolio was formed in accordance with the state of the financial market. A significant volume of attracted funds similar to previous years was allocated in state securities as the most optimal for the Bank source of income without risk. In 2009, the Bank issued loans to legal entities and individuals.

As of January 1, 2010, the Bank's liabilities made 2,904 million KGS. There were changes in the liabilities structure related with the material increase in the Bank's authorized capital. The increase of resources was due to inflow of deposits from private clients which speaks about increase of trust of clients to the Bank.

The clients' base of the Bank sizably increased in 2009 both corporate and retail, i.e. within the reporting period it increased by 22.1% and it was 144,000 clients as of January 1, 2010.

The aggregate income of the Bank in 2009 was 580 million KGS. The main goal of the Bank in assets management in the reporting year was maximum efficient use of available resources. Investment decisions were aimed at increase of the income base of assets and interest income.

Maintaining the optimal volume and structure of the deposit base, stimulation of savings and investments from clients by way of provision of high quality services allowed the Bank to increase the volume of sale of the banking operational services and operational activities in general.

Taking into account the close link between attraction of clients and increase of the provided services volume which have impact on the growth of income and expenses of the Bank's clients service, the expenses growth was justified by income increase and other indexes characterizing the efficient performance of the Bank in the reporting period. In 2009, the Bank provided the money transfer service without opening special accounts via such systems as "Golden Crown", "Express Mail", «Money Gram», «Unistream», «Migom», «Western Union», «Leader», and «Kyrgyz Transfer». Also, if they have a bank account, the Bank's customers can transfer money to any point of the world via the international inter-bank system of information and payment, «SWIFT». In 2009, the international money transfer systems without opening bank accounts «Western Union» and «Leader» were introduced. Therefore, the Bank took a strong position at this segment of the banking service market and intends to continue its active work offering the wide range of money transfer services via the international systems at acceptable price rates.

As a result of effective work on attraction of income and optimization of expenses, income of the Bank in 2009 made over 32 million KGS.

INCOME STATEMENT
AS OF 31 DECEMBER 2009
(in thousand kyrgyz soms)

	<i>Note</i>	<i>As of 31 December 2009</i>	<i>As of 31 December 2008</i>
Interest income	5	362,725	240,666
Interest expense	5	(85,937)	(51,164)
Net interest income before reserve for interest accrued assets depreciation		276,788	189,502
Reserve recovery for interest accrued assets depreciation	6	(29,778)	(33,650)
Net interest income		247,010	155,852
Net interest of FX operations	7	25,204	30,045
Commission fee income	8	181,767	222,391
Commission fee expense	8	(11,503)	(15,894)
Reserve recovery for other operations depreciation	6	(1,330)	(239)
Other income	9	10,507	3,779
Net non-interest bearing income		204,645	240,082
Operational income		451,655	352,773
Operational expense	10	(407,148)	(352,773)
Income before tax		44,507	43,161
Income tax expense	11	(11,742)	(4,980)
Net income		32,765	38,181
Other aggregate income		-	-
Total aggregate income of the period		32,765	38,181

Notes to the Financial Statements are the integral part of the given statement

**FINANCIAL STATE
AS OF 31 DECEMBER 2009**
(in thousand kyrgyz soms)

	Note	As of 31 December 2009	As of 31 December 2008
Assets:			
<i>Cash including with NBKR</i>	12	461,665	506,021
<i>Cash with banks</i>	13	185,795	333,789
<i>Trade securities</i>		20	20
<i>Loans and funds to clients</i>	6,14	822,218	795,572
<i>Non-circulating assets for sale</i>	15	3,477	-
<i>Investment securities</i>	16	1,085,521	978,204
<i>Fixed assets and non-tangible assets</i>	17	285,367	207,692
<i>Other assets</i>	18	60,146	48,452
Total assets		2,904,209	2,869,750
Liabilities:			
<i>Loans and funds of banks and financial and credit institutions</i>	19	478,308	235,860
<i>Funds of clients</i>	20	1,393,103	2,056,150
<i>Financial liabilities evaluated by fair value via income and loss</i>	21	237	5,888
<i>Income tax short-term liability</i>		375	439
<i>Income tax deferred liability</i>	11	13,250	6,257
<i>Loans of the KR Ministry of Finance</i>	22	3,744	2,998
<i>Other liabilities</i>	23	138,409	98,960
Total liabilities		2,027,426	2,406,552
Equity:			
<i>Shareholders' capital</i>	24	844,018	425,018
<i>Retained earnings</i>		32,765	38,180
Total equity		876,783	463,198
Total liabilities and equity		2,904,209	2,869,750

**CASH FLOW STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2009**

(in thousand kyrgyz soms)

	<i>As of 31 December 2009</i>	<i>As of 31 December 2008</i>
Cash flow of operational activities:		
Income before income tax	44,507	43,160
Adjustment:		
Loan depreciation loss	29,778	33,650
Other assets depreciation loss	1,330	239
Securities before redemption interest income	(122,989)	(80,820)
Ware and depreciation	25,204	16,700
Fixed assets and non-tangible assets disposal income	9	67
Unrealized income/loss from FX revaluation	1,255	(340)
Net changes in accruals	7,719	(38)
Cash flow of operational activities before changes in operational assets and liabilities	(13,187)	12,618
Changes in operational assets and liabilities:		
Increase/decrease of operational assets		
Nostro accounts	(23,121)	18,369
Loans to clients	(73,145)	(601,101)
Other assets	(26,834)	43,490
Increase/decrease of operational liabilities		
Funds of banks	95,411	115,458
Funds of clients	(641,509)	1,149,060
Securities sold under the repurchase agreements	156,414	34,365
Other liabilities	43,024	(20,303)
Cash inflow/outflow of operational activities before income tax	(482,948)	751,956
Income tax paid	(4,813)	(2,314)
Net cash inflow/outflow of operational activities	(487,761)	749,642
Cash flow of investment activities:		
Purchase of fixed assets and non-tangible assets	(98,663)	(83,300)
Fixed assets and non-tangible sale proceeds	180	89
Purchase of investment securities	(1,447,294)	(2,005,006)
Investment securities redemption and sales proceeds	1,459,304	1,478,295
Net cash inflow/outflow of investment activities	(86,473)	(609,922)



	▲ As of 31 December 2009	▲ As of 31 December 2008
Cash flow of financial activities		
Paid dividends	(19,180)	(8,798)
Additional capital paid by individuals and legal entities	400,000	300,000
Loans of the KR Ministry of Finance	1,108	431
Net cash inflow/outflow of financial activities	381,928	291,633
Impact of FX exchange rate changes on cash and equivalents	1,459	(156)
Net increase/decrease of cash and equivalents	(190,846)	431,197
Cash and equivalents as of beginning of the period	808,362	377,165
including cash and accounts with the NBKR	506,021	352,581
Cash in banks of the countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)	302,341	24,584
Cash and equivalents as of the end of the period	617,516	808,362
including cash and accounts with the NBKR	461,666	506,021
Cash in banks of the countries OECD	155,850	302,341

EQUITY CHANGES
AS OF DECEMBER 31, 2009
(in thousand kyrgyz soms)

	<i>Shareholder capital</i>	<i>Retained earnings</i>	<i>Total equity</i>
Balance as of January 1, 2008	116,220	17,596	133,816

Changes in shareholders' own funds as of December 31, 2008

Ordinary shares issue	308,798	(8,798)	300,000
Aggregate income recognized as of December 31, 2008		38,180	38,180
Dividends announced		(8,798)	(8,798)
Balance as of December 31, 2008	425,018	38,180	463,198

Changes in shareholders' own funds as of December 31, 2009

Ordinary shares issue	419,000	(19,000)	400,000
Aggregate income recognized as of December 31, 2009		32,765	32,765
Dividends announced		(19,180)	(19,180)
Balance as of December 31, 2009	844,018	32,765	876,783



R. J. Akmatbekov
Chief Executive Officer

V. G. Babkina
Chief Accountant

INDEPENDENT AUDIT REPORT

MARKA  AUDIT

Marka Audit Bishkek LLC
License No.0018 (ГК) as of 6 September 2004
Registration Certificate No.4850-3301-000
of the KR Ministry of Justice as of November 8, 2007

38, Professor Zima St., Bishkek, the Kyrgyz Republic
Tel/Fax: +996 (312) 32-05-75

L. Kutateladze, Director
Certificate No.0036 as of March 11, 2008

N. Kobritseva, Auditor
Certificate No.0047 as of June 12, 2004

March 10, 2010

FINANCIAL STATEMENTS AUDIT

We held audit of the attached financial statements of the Closed Joint Stock Company "RSK Bank" including the aggregate income statement, the financial state of the Bank as of 31 December 2009, cash flow statement, changes in equity, summary description of material elements of the accounting policy, and other explanatory notes of the reporting year.

The Bank's senior managers are responsible for financial statements

The Bank's senior managers are responsible for issue and fair representation of financial statements in compliance with the international Standards of Accounting (IAS). This includes development, introduction, and maintaining the internal control over issue and fair representation of financial statements which should not contain material distortions caused by fraud or errors, application of the appropriate accounting policy, and justification of estimations.

Auditor's responsibility

We are responsible to express our opinion of the financial statements based on performed audit. We conducted audit in compliance with the International Standards of Audit. The standards oblige us to comply with ethic requirements and plan and perform audit in the manner to ensure reasonable confidence that financial statements do not contain material distortions.

The audit included procedures of getting auditing evidence of amounts and disclosure of information in financial statements. Selected procedures depend on the auditor's judgment including assessment of the risk of material distortion of financial statements caused by fraud or error. For the purpose of risk assessment and design of auditing procedures relevant to circumstances but not for the goal of expression of the opinion on the Bank's internal control efficiency the auditor has to study the internal control over issue and fair representation of the Bank's financial statements. The audit included evaluation of acceptability of the applied accounting policy and justification of estimations made by managers as well as assessment of the general representation of financial statements.

We believe that the evidence got at audit was sufficient and proper for expression of our audit opinion.

Audit opinion

In our opinion, the financial statements disclose reliably in all material aspects the financial state and results of its financial and economic activities of the Bank as of 31 December 2009 and the cash flow of the reporting year in compliance with IAS.

Explanatory note

Without reservations in our opinion, we would like to draw attention to the information in Note 2 to the financial statements. The tax, foreign exchange, and customs legislation of the KR is subject to different interpretations as well as frequent changes. In the cause of normal business managers must interpret and apply active legislation to operations with third parties and its own activities. As it is mentioned in Note 11, the Bank applied the same principle of calculation of the fixed assets tax base for the purpose of disclosure of the deferred tax liability in its financial statements as for the tax estimation of fixed assets subject to depreciation for the tax accounting purpose. The applied judgment had impact on estimation of the time difference and therefore of the deferred tax liability.

РСК › БАНК

Кыргызская Республика
г. Бишкек пр. Молодой Гвардии, 38а
тел.: +312 996 65-67-46,
факс: +312 996 65-01-52

Лицензия НБКР №033 от 25 июля 1996 года
www.rsk.kg